

Макулдашылды”

№1 педкенешменин чечими менен

Бекитемин
Директор  Манава Ч.С.

А.Керимбаев атындагы орто мектеби

Кызматкерлерди жумушка кабыл алуу жана ички тартип жөнүндө Жобо

1.Жалпы жоболор

1.1.Ушул жобо Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 144-беренесинин жана мектептин Уставынын негизинде иштетилип чыккан.

1.2.Ички эмгек регламенти мектептин жалпы эмгек жамаатынын ишин уюштууну так жөнгө салуу,ченемдик ишти илгерлетүү, жумуш убактысын сарамжалдуу пайдаланууну камсыз кылуу,эмгек тартибин чындоо жана кызматчылар учун ыңгайлуу микроклиматтарды түзүү максатында иштетилип чыккан.

1.3.Ички эрежелерди колдонууга байланыштуу бардык маселелер мектеп администрациясы тарабынан ага берилген укуктардын чегинде, ошондой эле мыйзамдарда караптада учурларда биргелешип, макулдашуу боюнча кесиптик бирликтин жүйөлүү пикирин эске алуу менен чечилет.

2.Кызматкерлерди жумушка кабыл алуу, которую жана бошотуу тартиби

2.1.Кызматкерлер жумуш берүүчү менен эмгек келишимин түзүү аркылуу эмгекке болгон укуктарын жүзүгө ашырат.Келишим 2 нускамада түзүлөт.Бир нускама кызматкерге берилет, экинчиси жумуш берүүчүдө калат.

2.2.Жумушка кабыл алуу директордун буйругу, эмгек келишиими, талап кылынуучу документтер аркылуу жүгүзүлөт.Эмгек келишимине кол коюлган күндөн тартып 3 күндин ичинде кызматкерге кабарланат.

2.3.Кызматкер 3 айдан ашпаган сыноо мөөнөтү менен кабыл алынат.Сыноо мөөнөтү менен кабыл алуу эмгек келишиминде жана мектептин буйругунда чагылдырылат.

2.4.Жумушка орношууда арыз ээси төмөнкү документтерди тапшырат:

-паспорт;

-эмгек китечеси (жумушка биринчи жолу же жарым-жартылай орношкондон тышкаркы);

-билим жөнүндө документ;

-медицинский документ;

-сүрөтү;

-арызы;

2.5.Кызматкерди кабыл алууда же аны белгилеген тартилте башка ишке которууда администрация аны башка иштер менен тааныштырууга милдеттүү:

- мекеменин уставы;
- жамааттык келишим;
- ички эрежелер;
- жумушка коюлган талаптар;
- эмгекти коргоо боюнча буйруктар, көрсөтмөлөр;
- эмгекти коргоо жана коопсуздук журналына кол койдуруу;

2.6. 5 күндөн ашык иштеген бардык кызматкерлер үчүн эмгек китечеси белгilenген тартилте жүргүзүлөт.

2.7. Ар бир кызматкер үчүн персоналдык иш кагаздары өмүр баяны, билими, квалификациясы, кесиптик даярдыгы жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү, ден соолугуна байланыштуу, билим берүү тармагында иштегендиги үчүн карши көрсөтмөлөрдүн жоктугу жөнүндө медициналык маалымкattan турган жеке делосу, кызматка дайындоо, которуу, бишотуу жөнүндө буйруктар болот.

2.8. Эмгек келишимин бузуу мыйзамда караптаган негиздер боюнча гана жүзүгө ашырылыши мүмкүн.

2.9. Мектептин ишин уюштуруудагы жана уюштурууларды өзгөртүүгө байланыштуу (класстардын санынын, окуу планынын өзгөрүлүшү, окуу saatтары, билим берүүнүн жана тарбиялоонун жаңы формаларын киргизүү, тажрыйба иштери жана башка), ошол эле кызматта иштөөнү улантууга уруксаат берилет, адистиктери, квалификациясы, кызматкерлердин олуттуу эмгек шарттарындагы өзгөрүүлөр, эмгек акы тутумдары жана олчомдөрү, женилдиктер, жумуш убактысы, иштин көлөмүнүн өзгөрүлүшү.

Кызматкерге эмгек шартынын өзгөрүшү боюнча 2 ай мурун кабарлоо керек. Эгерде мурунку эмгек шартын сактоо мүмкүн болбосо, кызматкер жаңы шартта иштөөгө макул болбосо, анда эмгек келишими бузулат.

2.10. Штаттын же кызматкерлердин санынын кыскаргандыгына байланыштуу жумуштан бишотууга, жумуштан бишотулган кызматкерлерди анын макулдугу менен башка жумушка которуу мүмкүн болбогон шартта, 2 ай мурун жазуу жүзүндө эскертуү берилет. Мектептин штаттын кыскартуу үчүн кызматтан бишотуу кесиптик бирлик комитетинин жүйөлүү пикирин эске алуу менен мектептин директору тарабынан жүргүзүлөт.

Кесиптик бирлик кызматкерлердин жүйөлүү пикирин эске алуу менен кызматкер квалификациясынын жетишсиздигин тастыктагандыгы жана эгерде, анда мурда тартилтик жаза болсо, бир нече жолу жүйөлүү себепсиз милдетин аткарбагандыгы үчүн кызматынан бишотулушу мүмкүн. Ушул негиздер боюнча кызматтан бишотуутууда кесиптик бирликтин корутундусу эске алынат.

2.11. Мектептин администрациясы жумуштан бошотулган кызматкер менен ошол күнү толук эсептешип, ага тийиштүү түрдө эмгек китепчесин “Эмгек китепчесин каттоо” журналына кол койдуруп берет. Жумуштан бошотулгандыгы жөнүндө буйрукка берене, пункттар конкреттүү көрсөтүлөт жана эмгек китепчесине түшүрүлөт.

3. Кызматкерлердин милдеттери.

3.1. Мектен кызматкерлери төмөнкүлөргө милдеттүү:

- чынчыл жана абийирдүү иштөө, билим берүү системасын, мектептин Уставын, талантарын, ички эмгек тартибинин эрежелерин сактоого, жумушка өз убагында келүүгө, жумуш убактысын сактоого, кызматтык милдеттерин аткарууга, мектеп администрациясынын буйруктарын аткарууга;
- кесиптик квалификациясын жогорулатууга;
- мектепте жана мектептен тышкаркы жайда өзүн алып жүрүүгө жана адеп- ахлактык милдеттерди аткарууга;
- техникалык коопсуздук, ёрт жана эмгек коопсуздуктарынын эрежелерин, санитардык- гигиеналык эрежелердин талантарын аткарууга, мектепте жаракат алган учур болсо, мектен администрациясына билдириүүгө;
- мектептин мүлкүн сактоого, материалдар, эмеректер, жылуулук жана сууну кыдаттык жана үномдүү пайдаланууга;
- окуу жылышын башында медициналык кароодон өтүп турууга;
- материалдык баалуулуктарды жана документтерди сактоонун тартибин билүүгө;
- мектеп документациясын таза, так толтурууга жана колдонууга;
- сабак башталаардан мурда 20 минут эрте келүүгө;
- окутуу убактысын туура пайдаланууга;
- окуу болум башчысынын көрсөтмөсүн аткарууга;
- ар бир сабак үчүн күнүмдүк календарлык планды жазууга;
- недкененимде чечим кабыл алууга катышууга;
- мектен администрациясынын талантарын аткарууга;
- кесиптик ар-намысын жана кадыр-баркын коргоого;
- окуу планы, окуучулардын билимин баалоо үчүн усулдарды тандоого;
- окутуу жана тарбиялоо усулдарын тандап алууга;
- окуу куралдарын жана окуу китептерин эркин тандап алууга;
- өмнөк оргүүсүнү 56 күн чыгууга;

- мектептин жамааттык келишими менен таанышууга;

3.3. Кесиптик жүрүм-турумун же мектептин Уставын бузгандығы үчүн жазуу жүзүндөгү даттануу болгондон кийин, көчүрмөсү мугалимгө жөнөтүлөт жана тартиптик териштириүү жүргүзүлөт.

4. Администрациянын милдеттери

Мектеп администрациясы төмөнкүлөргө милдеттүү:

- мектептин мугалимдерине жана башка кызматкерлерине өзүнүн адистигине жана квалификациясына жараша ишей тургандай ишти уюштуруп берүүгө;

- мектептин Уставы, жамааттык келишим, ченемдик-укуктук актылары менен кызматкерлерди тааныштырууга;

- окуу процессинин катышуучуларына ылайыктуу шарттарды түзүп берүүгө (жарық, жылуулук, желдетүү, санитардык, суу менен камсыздоо)

- мектептин уюштуруу ишин жакшыртууга, мыкты кызматкерлерди колдоого, кубаттоого, мугалимдердин жана башка кызматкерлердин сунуштарын кабыл алууга;

- кызматкерлердин ден соолугун, коопсуздугун камсыздоого;

- эмгек ақыны төлөө шарттарын өз убагында камсыздоо;

- окуу-тарбия процессинин толук кандуу жүзүгө ашыруу, эмгек тартибин камсыз кылуу;

- эмгек шарттарын жакшыртууга, эмгекти коргоого, коопсуздукту жана санитардык эрежелерди сактай турган эмгек шарттарын түзүүгө;

- техникалык коопсуздук, өрт коопсуздугу, санитардык-гигиеналык талаптардын сакталышын көзөмөлдөп туррууга;

- окуу процессинин катышуучуларынын жаракат алуу, кесиптик жана башка оорулардан алдын алуу;

- мугалимдерге жана башка кызматкерлерге ички көзөмөлдү жүргүзүүгө;

- мектеп директорунун буйругунун аткарылбаса, талаш-тартыш комиссиясына кайрыла алат;

- окуучуларга ысык тамак уюштурууга;

- кызматкерлерди тарификациядан өткөрүүгө жана штаттык расписание менен иштегенге;

5. Класс жетекчинин милдеттери

Класс жетекчилер төмөнкүлөргө милдеттүү:

- класс жетекчи жумасына 1 saat класстык saatты жылдык календарлык план жана күнүмдүк пландын негизинде өтүүгө;

-тарбия иштеринин жылдык планын түзүүгө;

-класстын ата-әнелерине жылына 4 жолудан кем эмес жыйналыш өтүүгө;

-класстан тышкаркы иш-чараларга классы менен активдүү катышууга;

-класстын күнделүгүн жумасына текшерип турууга;

Фонд -класстык бурчту жаңыртып турууга жана класс- кабинеттин санитардык- гигиеналык абалын көзөмөлдөп турууга;

-окуу бөлүм башчысы, уюштуруучу жана соцпедагог, предметтик мугалимдер менен тыгыз иштөөгө;

-класстын сабакка жетишүүсү, катышуусун камсыздоого;

-ата-әнелер менен тыгыз байланыш жүргүзүүгө;

-класстык журнал, тарбия журналынын толтурулушу жана жүргүзүлүшүнө;

6. Сабак учурunda сабакка кириүүгө мектептин директору жана окуу бөлүм башчысына гана жол берилет.

6.1. Сабак жүрүп жаткан учурда башкалар тоскоолдукут жаратып, кирип эскертүү берүүгө жол берилбейт.

7. Мектептин администрациясы кызматкерлердин жумушка келүүсүн жана кетүүсүн каттоону уюштурат. Жумушка өз убагында ооруп калгандыгына байланыштуу келбей калган кызматкер мектеп администрациясына эртерээк билдириүүсү керек жана эмгекке жараксыз баракчасына чыгууга.

7.1. Мектептин кызматкерлеринин укуктары Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары менен дал келет.

8. Мектеп томонкүлөргө укуктуу:

-Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык эмгек келишимдерин түзүүгө, озгортуүгө, бузууга;

-кызматкерлерди ак ниет менен иштөөгө үндөөгө;

-ички эмгек тартибинин сакталышын талап кылууга;

-Эл аралык, коомдук, коомдук эмес уюмдар менен мамиле түзүүгө;

-мулкүтүк жана материалдык баалуулуктарды сактоого;

-мугалимдердин тарификациясын жана штаттык расписаниесин бекитет;

-окуу иланын, окуу графикин, мугалимдердин календарлык- тематикалык пландарын, сабактардын жүгүртмөсүн, ийримдердин жүгүртмөсүн бекитет;

-ички укуктук ченемдик актыларды иштетип чыгарат жана бекитет;

-мугалимдердин окуу жүктөмүн бекитет;

9.Окуучунун этикалык кодекси

- мектептин Уставы, ички тартип эрежелерин билүүсү керек;
- мектептин кызматкерлери менен окуучулар саламдашат;
- мектептин кире беришинде же тепкичтеринде мугалим менен окуучу жолугушканда окуучу мугалимди өткөрүп жибериши керек;
- ак ниеттүүлүк менен окууга, мектептин мүлкүнө этиялтык менен мамиле кылууга, башка окуучулардын жана кызматкерлердин ар- намысын жана кадыр-баркын урматтоого, жалпы мектептин кызматкерлеринин талаптарын аткарууга тийиш.
- кыздарга мектепте косметикалык каражаттарды, ачык баалуу зергер буюмдарды колдонууга тыюу салынат.
- ашканага сырткы кийимдери жок, колдорун жууп киришет, тамакты сыртка алып чыгууга болбайт;
- окуучулар класстан, мектептин ичинен жана сырттан кирген адамдар менен саламдашууга милдеттүү;
- мектепте жүргөндө боюна тыкан жана таза жүрүшү керек;
- мектептин кызматкерлерине жана башка окуучуларга сылык мамиле кылуусу керек;
- собак учурунда мугалимдин уруксааты жок уюлдук телефонду пайдаланууга тыюу салынат;
- окуу китечтерин, күндөлүкту, дептерлерди таза колдонушу керек;
- тыныгуу убагында мектептин ичинде кыйкырбашы, чуркабашы, тентек кылбашы керек;
- мектепте жана коомдук жайларда адепсиз сөздөрдү сүйлөп сөгүнбөшү керек;
- өзүнүн пикирин, сунушун, башка бирөөнүн пикирине каршы экендигин айта алат;
- мектепте жоголгон же калып калган буюмдарды күзөтчү мугалимге же администрацияга билдире алат.

КРЫМДА

ТУРСКОВ ФИЛЬМ „РУСИЯ РЕВАНЧИ“ ЖЕСТИЧЕСКАЯ СЛЫСТ

ЖУЗГЫН НЕЧКЕЛДИК КАМПАНИЯ ВЪДОЛЕ КАЧУНЬ ОДЫКЧА ВЪД

ДЖОН ДРУЗИНАЛЫН АУРЫУ ЖАБАГ

ДАЙЛОН 3633-ТОДУ-ОКДА ЖЕРГИРИНДА МАЛДАСЫЛЫСЫНДА АКИНЕН НАДЫРДЫН

ЧИЛДАН ОМКИ ЖЕРГИРОЮ МАСЛАХАЖДЫН „ЭДДИСС“ ЕСКЕДІКІМДА

ЖАМГЫНДА ЗАБЫЛЫС ЭССОУЛОС-ОКДА ЖЕРГИРДА ЗАВДАСЫНДА